



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LLED-01 / ЖЕЛТЫЙ KTF LLED-01 / ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LLED-01 / ФУЗНН LED DOWNLIGHT LLED-01 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) / ПАЙДАЛАНУ БОЙННША БАСШЫЛЫК (ПАСПОРТ) / ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ) / ӨНРЕТӨНӨСӨ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на линейные светодиодные светильники LLED-01 ЭРА и предназначен для руководства по их сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для освещения рабочей поверхности кухни, шкафов, стеллажей, витрин, подсветки декоративных ниш, гипсокартонных потолков. Обеспечивают равномерный заливающий свет без пульсаций и слепящего эффекта, могут быть подключены в линию суммарной мощностью до 100 Вт. При подключении светильников LLED-01-Е в одну линию с LLED-01 последующие светильники будут совместно включаться / отключаться от одного LLED-01. Светильники не предназначены для непрерывной работы более 12 часов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Модель Артикул	LLED-01				
	LLED-01- 04W-XH00-Y	LLED-01- 08W-XH00-Y	LLED-01- 12W-XH00-Y	LLED-01- 14W-XH00-Y	LLED-01- 16W-XH00-Y
Цветовая температура, К	Если XX=40-4000K, XX=65-6500K				
Цвет корпуса	Если Y=W-белый, Y=B-черный				
Напряжение питания (переменного тока), В	~170-260				
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230				
Частота сети, Гц	50-60				
Номинальная мощность, Вт	4	8	12	14	16
Потребляемый ток, А	0,03	0,07	0,1	0,12	0,14
Световой поток, лм	380	700	1000	1200	1400
Коэффициент цветопередачи (Ra)	≥80				
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 150°				
Коэффициент мощности (PF), cos°	≥0,5				
Коэффициент пульсации (IRF):	<1%				
Климатическое исполнение	УХЛ4				
Температура эксплуатации, °C	-20...+35 °C				
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40				
Ударопрочность	IK02				
Класс защиты от поражения электрическим током	II				
Срок службы, часов	30 000				
Класс энергоэффективности	А				
Материал	пластик				
Размеры ШхВхГ, мм	314х22х37	574х22х37	874х22х37	1024х22х37	1174х22х37
Масса, г (не более)	123	159	203	220	245

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Сетевой шнур, шт.	1
Соединительный кабель, шт.	1
Набор крепежных элементов, комплект	1
Соединительный элемент, шт.	1
Руководство по эксплуатации (паспорт), экз.	1
Упаковка индивидуальная, шт.	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно производить ремонт изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергать изделие воздействию огня и не опускать его в воду.

4.1 Монтаж изделия проводить только при отключенном электропитании с соблюдением требований электробезопасности и нормативно-технической документации.

4.2 Изделие предназначено для использования только внутри помещений, в незрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

4.3 Все работы по чистке и уходу за изделием должны выполняться только в выключенном состоянии и отключенном от сети.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

ПОМНИТЕ! Переменное напряжение сети 230 В опасно для жизни!

5.1 Подготовка к работе.

Распакуйте изделие, проверьте комплектность. Убедитесь в отсутствии повреждений светильника.

5.2 Монтаж светильника

Конструкция светильника позволяет монтировать его на потолок и стены с помощью крепежных элементов, входящих в комплект. Конструкция светильника позволяет последовательно подключать несколько светильников. При подключении светильников LLED-01-Е в одну линию с LLED-01 последующие светильники будут совместно включаться / отключаться от одного LLED-01. Подключение в сеть проводить со стороны входа согласно маркировке, нанесенной на нижней части светильника. Для этого необходимо снять декоративную пластиковую заглушку, установить соединительный элемент для жесткого соединения, или подключить соединительный кабель для гибкого соединения. К соединительному элементу или соединительному кабелю подключить следующий светильник.

5.3 Использование.

Для включения светильника переведите выключатель питания в положение «I», для выключения в положение «0».

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения 230 В - проверьте положение сетевого выключателя
------------------------	---

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тип изделия	Линейный светодиодный светильник
Модель	LLED-01
Артикулы	см. таблицу 1
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	"АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)"
Адрес изготовителя	"КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	"Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Дата изготовления	Информация указана на изделии и на индивидуальной упаковке

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

11.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

11.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

КЗ **Құрметті сатып алушы!**
Сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз өнім тауар белгісімен, "ЭРА" және сенім біздің компанияның!
Бұл құжат қолданылады сызықтық жарықдиодты шамдар LLED-01 ЭРА арналған басшылық, оларды құрастыру, қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату.
! Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соңына дейін сақтаңыз.
! Қауіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат.
Бұйымның құрамында оны қолданудың ережелерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану үдерісінде бөліне алатын адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Светильник арналған жарықтандыру жұмыс бетінің ас, шкафтарды, стеллаждарды, сөрелерді, декоративтік көмекші жарық нұс, гипсокартон төбеге. Қамтамасыз етеді біркелкі заливаюющий жарық жоқ, пульсация және істеушілерге көз шағылыстырғыш әсері болуы мүмкін қосылған желіге жиынтық қуаты 100 Вт. Қосу кезінде шамдарды LLED-01-Е бір жолға бастап LLED-01 кейінгі шамдар бірлесіп қосылуы / ажыратылуы бір LLED-01. Шамдар 12 сағаттан артық үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық сипаттамалары шам 1-кестеде келтірілген.

Үлгі		LLED-01				
Артикул		LLED-01-04W-XH00-Y	LLED-01-08W-XH00-Y	LLED-01-12W-XH00-Y	LLED-01-14W-XH00-Y	LLED-01-16W-XH00-Y
Түс температурасы, К	Егер XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500K болса					
Корпустың түсі	Егер Y=W - ақ болса, Y=B - қара					
Қоректендіру кернеуі (айнымалы ток), В						
Қоректендірудің номиналды кернеуі (айнымалы ток), В						
Желі жиілігі, Гц						
Номиналды қуаты, Вт		4	8	12	14	16
Тұтынылатын ток, Ал		0,03	0,07	0,10	0,12	0,14
Жарық ағыны, лм		380	700	1000	1200	1400
Түсті көрсету коэффициенті (Ra)						
Жарық қарқындылығы қисығының түрі						
Қуат коэффициенті (PF), cos °						
Пульсация коэффициенті (IRF):						
Климаттық орындалуы						
Пайдалану температурасы, °C						
Қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі						
Соққыға төзімділік						
Электр тогының соғуынан қорғау класы						
Қызмет ету мерзімі, сағат						
Энергия тиімділігі сыныбы						
Материал						
Өлшемдері ШxВxГ, мм						
Салмағы, г (артық емес)						

HAZAP аударыңыз! Өндіруші құқығын өзіне қалдырады конструкциясына өзгерістер енгізуге арналған бұйымдар сипаттамаларын жақсарту без тұтынушыға хабарлама.

3. ЖИЫНТЫҒЫ

Шам, дана 1
Желілік бау 15 см без шанышқы, дана 1
Жинағы, бекітіш элементтердің жиынтығы, 1
Біріктіріш элемент, дана 1
пайдалану бойынша Басшылық (паспорты), дана 1
Ораушы дара, дана 1

4. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Тыйым салынады! Пайдалану бұйымның механикалық зақымданулары бар.

Тыйым салынады! Дербес жөндеу жүргізуге бұйымдар.

HAZAP аударыңыз! Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, ешқашан тігізбеніз бұйым жылытқыштары және опускайте оны суға.

4.1 Монтаждау бұйымдары жұмысқа тек ажыратылған кезде талаптарды сақтай отырып, электр қауіпсіздігі және нормативтік-техникалық құжаттама.

4.2 Бұйымға арналған пайдалану тек үй-жайлардың ішінде, осы орталарда жарылыс қаупі жоқ емес, бар токопроводящей шаң және химиялық белсенді заттар.

4.3 Барлық тазалау мен күту бұйым орындалуы тиіс тек өшірілген күйде және ажыратылған жөлі.

5. ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

ЕСІНІЗДЕ болсын! Айнымалы кернеуі 230 адам өмірі үшін өте қауіпті!

5.1 Жұмысқа дайындау.

Распакуйте бұйым тексеріңіз жинақтылығы. Жоқ екеніне көз жеткізіңіз зақымдану шам.

5.2 Шамды монтаждау

Құрылымы шамның мүмкіндік береді монтаждауды, оның төбелері мен қабырғалары көмегімен бекіте элементтердің жиынтығына кіретін. Құрылымы шамның мүмкіндік береді дәйекті қосынды шам орнатылды. Қосу кезінде шамдарды LLED-01-Е бір жолға бастап LLED-01 кейінгі шамдар бірлесіп қосылуы / ажыратылуы бір LLED-01. Қосу желісі жүргізуге таралынан кіру таңбалауға сәйкес, түсірілген, төменгі белгіінде шам. Бұл үшін қажет сәндік пластик тығынын орнату соединительный элемент үшін қатты қосылыстар немесе usb жалғағыш кабель үшін икемді қосылыстар. К жалғастырыш элементке немесе жалғастырыш кабел қосу келесі шам.

5.3 Пайдалану.

ауыстырыңыз ажыратқыш тамақтану ережесі " I " өшіру үшін, осы ереже " 0 " .

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау және сақтау бұйымдар жүргізілуі тиіс дайындаушының қаптамасында кезінде қоршаған орта температурасы минус 40°C - ден плюс 50°C сақтық шараларын сақтай отырып, механикалық бүлінуден және атмосфералық жауын-шашыннан.

7. Жүзеге АСЫРУ

Қойылатын арнайы талаптар іске асыру анықталған жоқ.

8. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйым қажет кәдеге жаратуға заңнамасының талаптарына сәйкес аумағында іске асыру.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Шам жұмыс істемейді	бар - жоғын тексеріңіз желілік кернеу 230 В - тексеріңіз ереже желілік ажыратқыш
---------------------	--

Егер бұл әдістер Сізге көмектесті, ақауды жою үшін көмек сұрап хабарласыңыз білікті мамандарға.

10. ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйымның түрі	Сызықтық жарықдиодты шам
Үлгі	LLED-01
Баптар	1 кестені қараңыз
Тауар таңбасы	ДӘЙІР
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	"АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)"
Дайындаушының мекенжайы	"КХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 белме (КХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 кабинет)"
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	"Бұйым талаптарға сәйкес келеді ТР КО 004/2011 ""Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы"" , ТР КО 020/2011 ""Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі"" , ЕАЭО ТР 037/2016 ""Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы""
Дайындалған күні	Шамның корпусында көрсетілген

11. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

11.1 пайдаланудың Кепілдік мерзімі 24 айды құрайды күннен бастап сату, пайдалану шарттарын орындалғанда жазылған осы нұсқаулықта.

11.2 Өнім емес кепілдік қызмет көрсету, егер:

• болуы, механикалық зақымданудан немесе ашу іздері, корпусның;

• пайдалану шарттары бұзылу жазылған осы нұсқаулықта.

11.3 Ауыстыру, істен шыққан электротехникалық өнімдерді жүзеге асырылады нүктесінде сату болған кезде қасалық чек және дұрыс толтырылған кепілдік талоны:

КГ Урматтуу сатып алуучу! Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен "ЭРА" жана ишенимди биздин компаниянын! Бул документ жайылтылат линиялык жарык диоддуу шам LLED-01 ЭРА үчүн арналган жана жетекчилик боюнча аларды чогултуу, кошуу, пайдалануу, ташуу, сактоо жана утилдештирүү. **! Көңүл коюуп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин эксплуатациялоо. ! Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасирлерден.** Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

Светильник үчүн ылайыкталган жарык берүүчү жумушчу бетинин ашкана, шкафтардын, стеллаждарды, витрин, подсветки декорациялык иш, гипсокартонных шптардын. Камсыз кылат жана бир заливаний жарыкка жок пульсаций жана слепящего натыйжага кошулушу мүмкүн ак жого суммардык кубаттуулугу чейин 100 Вт. Желедеги чырактан LLED-01-Е бир жолго менен LLED-01 кийинки шам болот бирдикте кошулууга / отключаться бир LLED-01. Шам чырактар үчүн куралган эмес, үзгүлтүксүз ишинин 12 сааттан ашык

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Техникалык мүнөздөмөлөрү чырактан 1-таблицада келтирилген.

Артикул	Модель	LLED-01				
		LLED-01-04W-XX00-Y	LLED-01-08W-XX00-Y	LLED-01-12W-XX00-Y	LLED-01-14W-XX00-Y	LLED-01-16W-XX00-Y
Түстүү температура, К	Эгерде XX=40 - 4000 KAPATA, XX=65 - 6500K					
Корпусун түсү	Эгерде Y=W - ак, Y=B - кара					
Кубаттандыруу (өзгөрүлмө токтуң), Нарын	~170-260					
Номиналдык чыңалуу-аш (өзгөрүлмө токтуң), Нарын	~230					
Жыштыгы тармагын, Гц	50-60					
Номиналдуу кубаттуулугу, Вт	4 8 12 14 16					
Потребляемый ток, Ошондой	0,03 0,07 0,10 0,12 0,14					
Жарык агымы, лм	380 700 1000 1200 1400					
Козьффициенти цветопередачи (Ичинең)	≥80					
Тиби кривой кучнун жарык	Д (косинусная), 150°					
Кубаттуулуктун коэффиценти (PF), cos	≥0,5					
Козьффициенти пульсации (IRF):	<1%					
Башка тиричилик аткаруу	УХЛ4					
Температура пайдалануу, °С	-20...+35 °С					
Коргоо даражасы-жылдын таасирлерден айлана-чөйрөнү	IP40					
Ударопрочность	IK02					
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу	II					
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	30 000					
Энергиянын натыйжалуулугунун классы	Ошондой					
Материал	пластик					
Өлчөмдөрү ШхВхГ, мм		314х22х37	574х22х37	874х22х37	1024х22х37	1174х22х37
Массасы, г (көп эмес)		123	159	203	220	245

КӨНҮЛ! Өндүрүсүз угуңу өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына буюмдар жакшыртуу үчүн мүнөздөмөлөрүн кабарлоосуз керектөөчүнүн.

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Светильник, даана 1
Тармактык боо өткөрүлөт 15 см болмоюнча вилоклар, даана 1
Топтому крепежных элементовтеринин топтому 1
Соединительный элемент, даана 1
эксплуатациялоо боюнча Колдонмо (паспорт), нуска 1
Таңгак жекече, даана 1

4. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ

ТЫЮУ салынат! Эксплуатациялоо буюмдар механикалык бузулуусу. **ТЫЮУ салынат!** Өз алдынча жүргүзүүгө оңдоо буюмдар.

КӨНҮЛ! Болтурбоо максатында кырсыктардын, эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес опускайте аны сууга.

4.1 Монтаждоо буюмдар жүргүзүүгө учурда жана отключенном электропитании талаптарын сактоо менен электр коопсуздугунун жана ченемдик-техникалык документтер.

4.2 Буюм арналган пайдалануу үчүн жана ичиндеги жайларды, анын невзрывоопасных чөйрөлөргө эмес камтыган токопроводящей чандын жана химиялык активдүү заттар.

4.3 Бардык иштер боюнча чистке жана багуу буюм менен аткарылууга тийиш жана выключенном абалы жана отключенном-жылдын тар магынын.

5. КОШУУ ЖАНА МОНТАЖДОО

ЭСИНЕРДЕ болсун! Переменное чыңалуу тармагын 230 Анын өмүрү үчүн коркунучтуу!

5.1 Даярдоо ишине.

Распакуйте буюм, проверьте комплектүүлүгү. Убедитесь жок жабыркоо светильника.

5.2 Монтаждоо светильника

Конструкциясы светильника мүмкүндүк берет монтировать аны далайттары жана жардамы менен крепежных элементтеринин комплектинен кирген. Конструкциясы светильника мүмкүндүк берет ырааттуу подключать бир нече чырактан. Желедеги чырактан LLED-01-Е бир жолго менен LLED-01 кийинки шам болот бирдикте кошулууга / отключаться бир LLED-01. Кошуу түйүнү жүргүзүүгө тарабынан кирүү ылайык маркировкалоо, нанесенной ылдыйкы бөлүгүнүн светильника. Бул үчүн зарыл алып салууга декоративную пластиковую заглушку белгиленсин соединительный элемент үчүн катуу бирикмелер, же подключить соединительный кабель үчүн ийкемдүү бирикменин. К соединительному элементу же соединительному кабель подключить кийинки светильник.

5.3 Пайдалануу.

Киргизүү үчүн светильника переведите выключатель-аш жобо " | " үчүн выключению " жобого 0 ".

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңгагында даярдоочу айлана-чөйрөнүн температурасында жылдын минус 40°С чейин плос 50°С сактык чараларын сактоо менен механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын.

7. ИШКЕ АШЫРУУ

Атайын талаптар ишке ашыруу белгиленген эмес.

8. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Буюм керек утилизиртүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

9. МАЛКУМ БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

Светильник	- проверьте болушу тармактык чыңалуу 230 Кара иштебейт
	- проверьте жобо түйүндүк өчүргүч

Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

10. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Буюмдун тиби	Линейный светодиодный светильник
Модель	LLED-01
Артикулы	1-таблицаны караңыз
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	"АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)"
Даярдоочунун дареги	"КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Кызмат иши боюнча керектөөчүлөр менен	121467, Россия, Москва ш., а/а, мен 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	"Буюм талаптарына ылайык келбесе, БС ТР 004/2011 ""төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ"" , БС ТР 020/2011 ""техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү"" , БС ЕАЭБ 037/2016 ""чектөө Жөнүндө колдонуунун коркунучтуу заттарды буюмдарда китепканасы электротехника жана радиоэлектроника""
Даярдоо датасы -	Керсетилген бул корпуста светильника

11. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНЕ

11.1 пайдалануунун Гарантийлык мөөнөтү түзөт күндөн тартып 24 ай сатуу, пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул колдонмодо.

11.2 Продукция жатпайт гарантийлык төлөө, эгерде:

- болгон меха никалык жабыркоолор же издердин корпустун ачылган;
- бузулган пайдалануунун шарттарын баяндалган бул колдонмодо.

11.3 Алмаштыруу шыкындай иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чектинде сатуу болгон учурда, кассалык чек жана корректно толтурулган кепилдик талондун:

Հարգելի գնորդ!

Հանդիմանվելույն ծեփ արտադրողին տալ ակադեմիայի նշանը՝ ԴՄԻՐԵՐՏՄԱԼ՝ ու վառարանային մեր քննորոշումը։ Այդ փաստաթուղթը տարածվում է դեպի Լեվ լամպեր LLED-01 ԴՄԻՐԵՐՏՄԱԼ է և եւախտեսման է ինչպե՛րությունս դրանս հալվածան, միացան, շահագործման, փոխարկման, պահպանման և վերանայվանքն։ **Ուշադիր ուսումնասիրե՛ր այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանե՛ր այն մինչև տարեկան շահագործման** **Տեղեկատվություն տեսալի վառարանային ազդեցություննից** կարանց չի պարունակում վառարանային մարդու առողջության համար վնասակար կարողե, որոնք կարող է անառնմանով քնացցում շահագործման ժամկետի քնացցում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման։

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ճրագ համար խախտումների լուսավորման աշխատանքային մակերեսի խոստովան, պահպանմանը, դարձակաշարերի, ցուցափեղկերի, լուսավորողային երկրորդակի niches, փպրակաշարաթղթեր առատությամբ։ Ապահովում է փաստական ձեռնարկներ լույս առանց քույակային եւ փոփոխություն արդյունք, արդյունք է կապված գծով գույնարկային հեղուկային 00 4կմ, լույս համարում է կապված LED-01-է և LED-01 հիմնական լուսավորում համարում փեղթ է ընդգրկվել / լույս վերցնում է կապված LED-01. Լամպեր, խախտումների չեն շարունակական աշխատանքներ են ավելի քան 12 ժամ

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Տեխնիկական հարմարանքներ բերված են աղյուսակ 1-ում :

Մոդել	LLED-01				
Նյութի վերաբերյալ թիվ	LLED-01-04W-XX00-Y	LLED-01-08W-XX00-Y	LLED-01-12W-XX00-Y	LLED-01-14W-XX00-Y	LLED-01-16W-XX00-Y
Գունային ցերմաստիճան Է	Եթե XX=40 - 4000 Է, XX=65 - 6500K				
Կորյալուսի գույնը	Եթե Y=W - սպիտակ, Y=B - սև				
Լարման (ac), Ի	~170-260				
Փնախառված լարման (ac), Ի	~230v				
Հաճախականությունը, Հց	50-60				
Անվանական հզորությունը, Վտ	4	8	12	14	16
Միջին դրի, Իսկ	0,03	0,07	0,10	0,12	0,14
Լուսավոր հոսքը, Լմ	380	700	1000	1200	1400
Գործակիցը cri (Հի)	≥80				
Տեսակը կորի ուժերը լույսի	Ե (косинусная), 150°				
Հզորության գործակիցը (PF), cos °	≥0,5				
Գործակիցը ծածանք (IRF):	<1%;				
Կլիմայական կատարումը	УХЛ4				
Ջերմաստիճանը շահագործման, °C	-20...+35 °C				
Պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունից	IP40				
Ազդեցությունը դիմադրություն	IK02				
Դաս պաշտպանության հոսանքահարումից	II				
Կյանք, ժամ	30 000				
Դասի էներգաբաղրունակետության	Այլ				
Նյութեր	պլաստիկ				
Չափերը LxPxԻ, մմ	314x22x37	514x22x37	874x22x37	1024x22x37	1174x22x37
Չանգվածը, գ (ոչ ավելի)	123	159	203	220	245

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Արտադրողն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ դիզայն իրեր բարելավման համար հատկանիշներով, առանց տեղեկացնելու սպառողին:

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Լամպեր, հատ.....	1
Ցանցային լար 15 մ առանց մոմեր, հատ	1
Հարթ մոնտաժային տարրերի, կոմպլեկտ	1
Միակցիչ տարր, հատ.....	1
Ուղեցույց (անձնագիր), ձև.....	1
Փաթեթավորում անհատական, հատ	1

4. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐ

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Շահագործումը՝ մեխանիկական հիվանդանոց:
ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Ինքնուրույն արտադրել վերանորոգման արտադրանք.

ՈՒՇԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Խուսափել դժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի եւ **опускайте** կրա ջուրը :

4.1 Մոնտաժում իրեր իրականացնել միայն **отключенном** электропитании պահանջների պահպանմամբ էլեկտրաանվտանգության և Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի:

4.3 Բոլոր աշխատանքները մաքրման եւ խնամքի изделием պետք է կատարվեն միայն off վիճակում եւ отключенном գանգի.

5. ՄԻԱՑՈՒՄ ԵՍՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

ՖԻՇԵԼ! Variable լարման ցանցի 230 վոլտանգավոր է կյանքի համար
5.1 Նախապատրաստական աշխատանքներին:

Հանել ապրանքը, ստուգել комплектность. Համոզվել բացակայությամբ վնաս lamp.

5.2 Մոնտաժում / տեղակայում lamp

Դիպակն լաթ թույլ է տալիս նրան կտրել առատությամբ եւ պատերին միջոցով մոտավորապես տարբերը, որոնք մտնում են կտի. Դիպակն լաթ թույլ է տալիս հեշտութեակալորեն միացնել քի բաժնի հալմարախմբները. Կապող հալմարախմբներ LLED-01-E մեկ գիծ LLED-01 հետագայ յուսալուռ համակարեն պետք է ընդգծվել / կողմ վերջնական մեկ LLED-01. Կապ ցանց սկսվածից ելլովի մոտիկ համաձայն պիտակավորման, ոչ ներքին մասում լաթ. Դրա համար անհրաժեշտ է հանել ղեկավարող պլաստիկ շնչափայ, տեղադրել միացվող տարրը համար կշռն միացուղունենել, կամ կմք միացվող մալուրի համար ճնկն միացում. Ե coedinitel'nyomno элементу кат соединител'нымо маլуրի միացնել հաշորը լայն:

5.3 Օգտագործումը.

Ընդգրկվելու համար lamp փոխանցեք switch-ի դիրքը "I", off-ի վիճակը 0:

6. ՓՈՆԱԴՐՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ծովափը ում եւ պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվի փաթեթավորման արտադրողի ջերմաստիճանի շրջակա միջավայրի միջուկ 40°C - ից մինչև պլյուս 50°C -ում՝ պահպանելով նախազգուշական մեխանիկական վնասվածքների և ազդեցության մթնոլորտային տեղումների եղանակ:

7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հատուկ իրացման պահանջները չի հաստատվել :

8. ገጽ 1

Ապրանքը պետք է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

9. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

ճրագ չի աշխատում	- ստուգեք ցանցային լարման 230v - ստուգեք դիմելու ցանցային խանգարող
------------------	---

Եթե այս միջոցները Ձեզ չի օգնել, վերացնել անսարքությունները փնտրեք որակյալ մասնագետներին.

10. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Տեսակը արտադրանք	Քճալին led downlight
Մոդել	LL.ED-01
Արտիկուլ	տես արդյուսակը 1
Ապրանքային նշանի	ԴԱՐԱՐԳՄԱ
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	"ATJ Բիզնես (Շենժեն) ԸՆԿ., ՏՆԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)"
Հասցե արտադրողի	"ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Խանչան Դիստրիկտ, Կուանչե սթրիտ, Քիթ Բաոլիչեն Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Աշխատանքի սպառողներին	121467, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, ա/ես 43
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերին	"Ապրանքը համապատասխանում TR ՄՍ 004/2011 " "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄՍԱԻՆ...", TR ՄՍ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական լիցենզիայի, TR ԵԿԴԱՄԱԿԿՎՆ 037/2016 սահմանափակման Մասին "Լիարժման վտանգավոր կուլյոնի տրամադրում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի" ""
Արտադրության տարեթիվը	Նշված մասնաշենքում lamp

11. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

11.1 շահագործման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 24 ամիս վաճառքի օրվանից, պահպանելով շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում:

11.2 Արտադրանքը ենթակա չէ երաշխավորված սպասարկման դեպքում:

- առկայություն մեխանիկական վնասվածքների կամ հետքեր բացելուց կորպուսի;
- խախտման շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեգրվում.

11.3 Փոխարինում իսլամական կարգի էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի իրականացվում է վաճառքի կետում առկայության դեպքում հղմ կտրոնի և կոռեկտ լցված երաշխիքային կտրոնի:

Модель изделия/ Модель бұйымның/ Модель буюмдар/ Улгінің іріні	Место продажи/ Орын сату/ Орду сатуу/ Стелл қабанғһ	Дата продажи/ Күні, сату/ Датасы жана сатуу/ Анлаһарһилл қабанғһ	Штамп магазина и подпись продавца/ дүкеннің мөрі мен сатушының қолы/ Штампы дүкенүңүн жана колу сатуучунун/ Анһилл һаһилһилл ел сатһаһаһилһилл қабанғһ